

**Бишкек шаары  
№55 орто мектеби**

**Ачык сабак**

Тема: Адамга эң кыйыны-  
кун сайын адам болуу



**Даярдаган: Кыргыз тил жана адабият мугалими  
Иманалиева М.К**

## САБАКТЫН ТЕМАСЫ:

### «Адам үчүн эң кыйыны-бул күн сайын адам болуу»

Ч.Айтматов

#### Сабактын максаты:

**1. Билим берүүчүлүк:** Окуучулардын Ч.Айтматов жөнүндөгү билимдерин кеңейтүү.

**2. Тарбия берүүчүлүк:** Ч.Айтматов кыргыз элиниң чыгаан уулу, анын өмүрү, чыгармачылыгы ар бир кыргыз атуулuna компас катары алып жүрүүчү ат экендин түшүндүрүү.

**3. Өнүктүрүүчүлүк:** Ч.Айтматовдун өмүрү, чыгармачылық даремети аркылуу таанып-билиүү жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу.

**Сабактын жабдылыши:** Телевизор, видео материалдар, сүрөттөр, Ч.Айтматовдун китептери.

**Сабактын жүрүшү:** Кыргыздын чыгаан Ч.Айтматов атабыздын улуу элесине арналган «Адамга эң кыйыны-күн сайын Адам болуу» деген тарбиялык саатты баштайбыз.

**1-окуучу:** - Дүйногө белгилүү Кыргыз Эл жазуучусу Чынгыз Торокулович Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Талас обласынын Киров районуна караштуу Шекер айылында кызматчынын уй-булосундо торолгон.

**2-окуучу:** - <<Мекен>> деген алп создун кут тушкон очок сыйктуу алакандай борбору болот эмеспи. Менин мекеним - Шекер ыйылы (Ч.Айтматов).

**3-окуучу:** - Кантсе дагы дем кошуулуп демине, Чынгыз ата, эмгек кылдын элине!  
Ала-Тоонун ата бейиш жерине.  
Китептерин - Чынгызстан олкосу,  
Бут олконо кызмат кылдын бериле!

**4-окуучу:** - Жогорку Советтин 5 жолку чакырылышынын депутаты. Ысык-Кол форумунун президенти, Лениндиk, Мамлекетти Токтогул ошондой эле бир катар эл аралык сыйлыктардын ээси.

**5-окуучу:** Дүйнолук Европалык Республика-лык академиялардын академиги, Япониянын ақылмандык сыйлыгынын, Италиянын <<Алтын бутак>> адабий сыйлыгынын ээси.

**6-окуучу:** - Абийирине жакпас ишти кылбады

Ал элине акыл кенчин жыйнады.

Атак-данкы эмгек менен артылды,

Ал элине оз <<Кумторун>> калтырды.

Китеп болуп калды - элге жыйганы.

**7-окуучу:** - Манас ата турат, калыбынан

жазбастан.Жаратылышиңда кандай болсо азыр да

ошол келбетинде.Жерге бек орногон опол тоо.Ошол

эле булуттар азыр да каалгып чокусун тегеренет.

**8-окуучу:** - Ал эми озун мурдагыдай эле жыланаяк  
жаш баласын,тан эрте уйдон жугуруп чыгып,куяштын  
нуру тийген улуу тоону эргип карап  
турасын.Аттин,кыялдын кыялдыгы ошол, копко  
созулбайт.

**9-окуучу:** - Атак жана ак эмгеги тараза,

Адам жашайт тагдырына жараша.

Сексен жаштын сересине чыгаарда,

Озу ойлогон да бир ишти кылаарда,

Ата-Бейит козго тушту караса.

**10-окуучу:** - Болбосо,мага окшогон менин

самандаштарым.Дуйшон сыйктуу биздин жаны доорду

орнотууда омурун кыйып,жаштыгын берип, журогун

журок кабы менен кошо элге сууруп берген эбегейсиз эмгек,эрдик корсotкон.

**11-окуучу:** - <<Мен мындай элем>> деп тошун какпаган карапайым,асыл журоктуу,мындай адамдар жонундо мурунтан элге жеткирип айтып жургон болсок,анда алар унтуулуп,коз жаздымда калып, анан калса,тамашага айланып кетпес эле го...

**12-окуучу:** - Эзелтен чечилбegen улуу талаш,  
Канткенде адам уулу Адам болот.  
Ураалап жоо кууса да ушул талаш,  
Канткенде адам уулу Адам болот?

**13-окуучу:** - Ажалга коз жумса да улуу талаш,  
Канткенде адам уулу Адам болот.  
Душмандан жан соогалап качканда да  
Душманды кырып, жоуп басканда да  
Туболук чечилбegen улуу талаш,  
Канткенде Адам уулу Адам болот.  
Адамзат качан чечет,качан койот,  
Канткенде Адам уулу Адам болот.

**Жыйынтык:Мугалимдин созу**

Бишкек шаары  
№55 жалпы билим берүү  
ортос мектеби  
**Ачык сабак**

Тема: Манастын бала чагы



ren.kg  
Открытый Киргизстан

**Даярдаган: Кыргыз тил жана адабият мугалими  
Иманалиева М.К**

## 1. Сабактын максаты:

- А) Билим берүүчүлүк: “Манас” үчилтиги тууралуу алган билимдерин терендетүү, кыргыз элиндеги “жети” деген ыйык санын чечмелөө.
- Б) Тарбия берүүчүлүк: Элдик педагогиканы, рухий баалуулуктарды үйрөтүү менен, адентүүлүк, патриоттуулук сезимдерин калыптаандыруу.
- В) Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулардын ой жүүгүртүүсүн өнүктүрүү, таанып билүүлөрүн байытуу, сүйлоо кебин калыптаандыруу.

Сабактын ыкмасы: Интерактивдүү.

Сабактын тиби: Билимдерин, билгичтикерин жана кондөмдорун бышыктоо сабагы.

Сабактын жүрүшү: а) Уюштуруу; б) Алтын эреже.

Үйгө тапшырма: а) “Манас” эпосун кайталоо.

Мугалим: “Манас” эпосунда:

Кайың барбы кыргыз балта чаплаган,

Кыр-жон барбы кыргыз кыргын таплаган.

Кылымдарга аты калбай өлоордо,

Кыргыз элин кыраан МАНАС сактаган.

-деген ыр саптары кездешет. Кыргыз элин дүйнөгө дүнгүрөтүп атын чыгарган бул – МАНАС.

Элибиздин чыгаан жазуучусу Ч.Айтматов: “Манас – кыргыз рухунун туу чокусу” – деп бекеринен айтпаса керек. Бул пикир кыргыз элинин башка рухий байлыктарына салыштырмалуу айтылып, эпостун туу чокуда баарынан бийик турганын тастыктайт.

Ошону менен бирге “Манас” – миндеген жылдарга саймаланып калган кыргыз жаны. Аны адабий мурас деп атоо пастык кылат. Ал эпос деп атоого да сыйбайт, тек, адабий мурас, эпос деп атыгышы анын көркөмдүк турпатына, түрүнө байланышкан. А эгер анын ички маани-жайын, мазмун-маңызын аңтара келсөң, четинен эле түйүнчөк болуп түйүлгөн улуу сырды чубап кирсөң, анда “МАНАС” – Улуу Нарк, Улуу Педагогика, Улуу Эрдик, Улуу Сулуулук, Улуу Ыйман – ызаат, Улуу Сүйүү, Улуу Сөз, Улуу Тарых, Улуу Намыс! “Манас” – Улуу Жол, Улуу Мектеп, Улуу Ыр, Улуу Толгоо жана Улуу Саная!

Ал ушунун баарын өз ичине камтып турат.

Ооба, “МАНАС” – кыргыз элин жок кылып кетүүдөн сактаган, бар болуп жашоого үйрөткөн, кыйынчылыктарды жецил чыгууга такшалткан – УЛУУ САБАК. Мындай баа аша чапкандык, көтөрө чалгандык эмес.

“МАНАС” – бул байыркыны, кечэекини жана эртеңкини бириктире кармаган бүтүндүк. Ал мелтиреген мезгилдин жыл сүргүч касиетин күчсүздөндүрүп, Убакыт, Мейкиндик, Материя, Асман сыйктуу чалкып, өз урпагын ээрчитип, жакасына жармашып, этегине эрмешик кызмат кылган, ошол кызматынын акыбети кайтып, “КЫРГЫЗ” деген элди сактап, кылымдын кыйырына, урпактын учунча жеткирген улуу туунду. Мындай ойдө болсок өбөк,

ылдай түшсө жөлөк кылтып алуучу рухий куралды, чыныгы күч-кубатты ойлон табуунун, аны бардык учурда колдонуп, урунуп жүрүүнүн өзү кандай жаратмандык!

Дагы баса белгилей кетүүчү нерсе- бул: “МАНАС” кагазга, ташка, башка буюм-тайымга жазылган чыгармачыл туундулардын баарынан айырмаланат, антени ал тике эле мээге “жазылган”. Акыл – эстен акыл – эске көчүрүлүп турган. Бул – дүйнөнүн атактуу жети кереметинен кем калбаган кубулуш.

Байыртан келе жаткан бул казынада бүгүнкү кыргыз тукумдарынын жан дүйнөсүнө түркүк боло турган уңгулуу нарктар бар.

Ушу жети санын ырымдал, “МАНАС” дастанынан жети сабак, жети осуят алып чыктым.

“МАНАСТА” эмне ыйык?

Ата Жүрт ыйык, анын боштондугу ыйык. Ала-Тоонун бүтүндүгү, ак калпак журттун биримдиги ыйык. Акыйкатта, актыкта адилеттүүлүккө негиздеген достук ыйык. Ата конушка ағынан жарытып чыккан адал мээнет ыйык.

“МАНАСТА” эмне улук?

Эл-журттун мүдөө кызыкчылыктары менен жуурулушкан абийир, ар намыс улук. Ак жашоого умтулган адеп-ахлах улук.

“МАНАСТА” дагы эмне ыйык?

Байыртан бери келе жаткан ата – баба салты ыйык, наркы ыйык. Ата ыйык, апа ыйык. Ала-Тоого берилген атуулдук ыйык. Алысты болжоп көргөн акыл эс, өзүнө да, өзгөгө да караган сынчыл рух ыйык.

Улуу “МАНАСТЫН” ушул уңгулуу ыйыктары бүгүнкү улуттук идеологиябыздын езектүү эрежелеринен болуп калууга тийиш деп ойлойбуз.

Азыр балдар биз Манас баатырдын төрөлүшүн Акбалтанын Жакыпка сүйүнчүлөшүнөн үзүндү көрөбүз. (Магнитофондон манасчылардын үнү угулат. Ошондон кийин эки окуучу чыгып, диалог түрүндө айтышат)

Акбалта: Сүйүнчү!

Айтканымды туюнчу,

Арстаным Жакып, сүйүнчү!

Картаңында байбиче

Кабылан тапты, сүйүнчү!

Жоболордо байбиче,

Жолборс тапты, сүйүнчү!

Жакып: (Ойлонуп туруп, аздан кийин)

Акбалта чалым неттиң?

Оо сен кай жастан жеттиң?  
Сүү бүркүүч менин азумо  
Эн-эштөмө көрүнбөйт,  
Караган менен козумо.  
Кайдан келдин, Балта чал?  
Акбалта; Айтиадымбы сага,  
Эркек тууду катының,  
Не бересиң мага?  
Байбичең тууду мыкты уул  
Байкасан Жакып, сөзүм бул,  
Баркыраган табышы  
Тай чабым жерден угулат  
Олтуруп элем үйүмдө  
Окишуп-окишуп жүрөгүм  
Оозума келип тыгылды,  
Бар-бар ыйлан тушту дейт  
Орогондо чиренсе  
Отуздагы кинидей,  
Ошондо да күчтүү дейт,  
Бала да болсо мыкты дейт,  
Байбиченин боорунан  
Балчыктай карман чыкты дейт  
Жакып: “Сүйүпчү!” – дейсиң жакашы кеп,  
Ээ, ботом, олоңдуу жерге орт койгон,  
Бир откур бала десенчи,  
Өз журтума чуу салган,  
Жеткир бала десенчи,  
Кара сууга кан куйган,  
Бир канкорду тууган бейм.  
Акбалта; Балам жок дейсиң, майышып,

Карам жок дейсин, кайышып.

Бакыл киши экенсиз,

Бекинен малга деп жүрүп

Байым олоор бекенсиз.

Же берерин болсо берсенчи,

Бере албасаң сен Жакып.

Же бербеймии сага десенчи.

Айтаарың болсо айтсанчы,

Айтаар малиң жок болсо.

Мен азыр үйгө кайтсамчы?!

Жакып: (Арсаңдап күлүп)

Андай болсо Акбалта,

Камбарбоздун үйүнен,

Каалап туруп тогузду ал.

Төөден алгын төртөөнү,

Төрт тулук майдан торт тогуз

Балтам сага жетеби?

Калганы болсо, Балтам

Катындардан калпып ал

Каалаганын карман ал,

Жүрү, Балта чал, кетели?!

Мугалим:

Эми балдар, тактага көнүл болбаз. Бул жерде кыргыз айлы. Силер көрүп ургандай: Бак, анын тамыры. Ушул бактын өзөгү – МАНАС.

Кана балдар, бул бакка эмне жетпей жатат? (Окуучулар жооп беришет). Анда зыр биз МАНАСтын б.а. бактын касиеттерин жалбырактар менен толуктайлы. Силер кандай Йлойсунар, МАНАС кандай касиеттерге ээ? (Окуучулар касиеттерин айтып, бакты жалбырактар менен толукташат).

Мугалим: Элибизде “ЖЕТИ” деген сан – ыйык сан деп эсептелет змеспи. МАНАСтын жети осуятын билесинерби? (Окуучулар жооп беришет).

Окуучу: - Манастын бүт аракети бүлүнгөн эли – журтун бүтөп, үзүлгөндү улап, ачылганды жыйноодо болгон. Ушул максат ишке ашканда гана кыргыздын жылдызы жанып турган. Даанышман Бакай бабабыздын:

Байкагыла балдарым,  
Бөлүнсөң бөрү жеп кетет.  
Бөлүнүп калды кыргыз деп,

Бөлөк элге кеп кетет – деген осуяты бүгүнкү күндө да, дал ушул биз үчүн йылыш жаткандай угулат. (Окуучу мөмөнү бакка алып барып идет)

2-топ. МАНАСтын экинчи осуяты.

Окуучу: “Улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык”

Окуучу: Асмандағы жылдыздай,  
Козголушту үч ойрон.

А дүйнөлүк ошондо

Дос болушту үч ойрон.

Ак бөкөндүн кылындай,  
Суурулушуп турушту.

Ак буудайдын унундай,  
Жуурулушуп турушту, - деген ыр саптары бар.

Окуучу: Бул осуят “МАНАСтагы” өзөктүү окуялардын бири болгон. Манастын луулугу, кейишке салса кечирип, кеткени болсо келтирип, башка калктардын ак ниет инсандарын ардактап, өз элинин колун узарта билген айкөлдүгүндө. Эпосто Алманбет менен Манастын мамилеси – Биз үчүн көөнөрбөс пуска. Тагдырдын жазмыши менен жергебизди мекендеген ар улуттун өкүлдөрүн өз боорубузга тартып, аларды өлкөбүздүн ак пейил шуулдарына айландырып, канат – бутагыбызды өстүрүп, башка мамлекеттер менен достук мамиледе болуу МАНАСтын өрнөгүнө ылайык азыр да биз үчүн парз. (Окуучу мөмөнү баккалып барып идет)

3-топ. Манастын үчүнчү осуяты.

Окуучу: “Улуттук ар намыс жана атуулдуң ариет”

Окуучу: Аманат жаным чыкканча  
Намыс жолун кубамын,

Атадан калган жеримди,  
Алдырып коюп Кытайга,  
Аңкайып кантип турамын – деген ыр саптары бар.

Окуучу: - Манасты жана чоролорду эли – жери үчүн ажалдан кайра тарттырбай ла сүрөген улуу күч ушу болгон.

Калкым кыргыз сен учүн

жоролгону ыйык тутсак, анда дүйнодогу бирден бир филосовиялык – экологиялык маданияттын ээси болобуз. Манастан калган ажайып АЛА-ТООбузду келечек урпактарга коркунө – корк кошуп, баа жеткис эинчи катары калтырып кетели.

Мугалим: Бүгүнкү күндө жаратылышыбыз кандай акыбалда?

(Окуучулар жооп берип, момону илишет)

7-төп. Манастын жетинчи осуяты.

Окуучу: Кыргыз мамлекетин чындоо жана аны көздүн карегиндей сактоо.

Балам Манас кулунум,

Кара тоодой кан болгун,

Кырк уруу кыргыз элине.

Касиеттүү жан болгун.

Эки тизгин, бир чылбыр,

Эми колго алыңыз.

Кабылан оозун бурамын.

Ажалым жетип өлгөнчө,

Туу түбүнө турамын – (Кошойдун сөзүн айтат)

Ушул МАНАС атабыздан калган жети сабак – жети осуяты ар кимибиз журөгүбүздө алдейлеп, мусулмандар беш парзын кандай ыйык тутса, биз дагы аларды шондой бийик кармасак, анда биздин келечегибиз кең болот деген ойдомун.

Сабакты аяктап жатып силерге муну айтмакчымын:

Манастай билектүү бол.

Каныкейдей тилектүү бол.

Алманбеттей улуу бол.

Айчүрөктөй сулуу бол.

Бакайдай өмүр берсин!

Үр: “Эр Манастын элинде” (Класс жалпы ырдайт)

Үйгө тапшырма: “Манас” эпосун кайталоо.